

Кабыл алынды:

№ 2 пед.кенешме

«24» 11 2010 жыл



Ө.Коңурбаев атындагы Самансур орто мектебинин Насаатчылык жөнүндөгү жобосу

### 1.Жалпы жоболор

1.1. Насаатчылык- насаатчы тарабанан төмөндөгү белгиленген “жаш адистерге” ар тараптуу көмөк көрсөтүү иш-аракети: - педагогикалык билими бар, бирок билим берүү мекемелеринде педагогикалык ишмердүүлүктүн эмгек стажына ээ боло элек адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт; - окуу-тарбия иштеринде кошумча жардамга муктаж адистерге насаатчылык көмөк көрсөтүлөт; - мугалимдик кызматка которулган, окутуу усулдары боюнча кесиптик компетенттүүлүккө муктаж адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт; - насаатчы- окутуу усулдарын жакшы билген, окуткан предмети боюнча компетенттүүлүккө, кесиптик жана инсандык жогорку сапаттарга ээ болгондор педагог

1.2. Насаатчылык- педагогикалык ишмердүүлүктү алып барууда жаш адистин керектүү компетенттүүлүгүн өркүндөтүү үчүн жүргүзүлгөн системалуу жеке иш.

1.3. Насаатчылык институтунун укуктук негизи катары ушул Жобо, башка мыйзам актылары, Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдүү актылары эсептелет.

### 2. Насаатчылыктын максаттары.

2.1. Насаатчылыктын максаты – жаш адистерге кесиптик такшалуу жагынан жардам, көмөк көрсөтүү аркылуу мектептин кадрлар маселесинин чечүүгө өбөлгө түзүү .

2.2. Насаатчылыктын негизги милдеттери: - мектеп маданиятына көнүктүрүү, мектеп жамаатынын мыкты салттарын жана адеп эрежелерин өздөштүрүүгө көмөктөшүү; - жаш адистердин педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуу жана аларды мектепте алып калуу; - жаш адистин кесиптик өсүшүн камсыздоо, тапшырылган милдеттерди өз алдынча, сапаттуу аткаруу жөндөмүн өнүктүрүү.;

### 3. Насаатчылыкты уюштуруу негиздери.

3.1. Насаатчылардын талапкерлиги мектептеги усулдук бирикмелердин отурумдарында каралып, мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары менен макулдашылып, мектептин директорунун буйругу менен бекитилет. Насаатчыны жаш адис жумушка келгенден кийин эки жумадан кеч эмес мөөнөттө дайындоо керек.

3.2. Насаатчылыкты мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары жана мектептеги усулдук бирикменин башчысы көзөмөлдөйт.

3.3. Мектептеги усулдук бирикменин башчысы жогорку кесиптик даярдыгы, коммуникативдүүлүгү жогору, адамдар менен сүйлөшүүдө ийкемдүү менен айырмаланган, усулдук иштерде тажрыйбасы мол, ошондой эле педагогикалык ишмердүүлүгү беш жылдан ашкан мугалимди насаатчы катары сунуш кылат. Насаатчы бир эле учурда экиден гана адиске жардам көрсөтө алат. 3.4. Насаатчыны дайындоо насаатчы менен жаш адистин макулдугу менен ишке ашат. Насаатчы жаш адиске үч жыл жардам көрсөтөт.

3.6. Насаатчыны алмаштыруу директордун буйругу менен төмөндөгү учурларда ишке ашат: - насаатчы жумуштан кетсе; - жаш адистин же насаатчынын башка жумушка которулгандыгына байланыштуу; - жаш адис менен насаатчы бири-бири менен психологиялык жактан келише албаса; - насаатчыны кесиптик жоопкерчиликке тарткан учурда;

3.7. Насаатчынын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчү болуп – жаш адистин кесиптик чөйрөдө ийгиликке жетишкендиги саналат.

3.8. Ийгиликтүү иши үчүн насаатчы керектүү сыйлыкка көрсөтүлүшү мүмкүн.

3.9. Насаатчылардын демилгеси менен насаатчылардын кеңеши түзүлөт.

4. Насаатчынын милдеттери: - мектептин жаш адистин укуктарын жана милдеттерин аныктай турган мыйзамдарды жана укуктук-нормативдик актыларды жакшы билүүсү зарыл; - жаш адистин кесиптик ишмердигине тиешелүү муктаждыктарын аныктап билүү; - жаш адис менен биргеликте анын кесиптик өсүш планын иштеп чыгуу; - белгилүү мөөнөттө аткарылуучу конкреттүү тапшырмаларды берүү, аткарышына көзөмөл жүргүзүү, керектүү жардамдарды берүү; - жаш адиске сабакты пландап өткөрүүнүн практикалык ыкмаларын жана жолдорун өздөштүрүү жагынан көмөктөшүү, ишиндеги күчтүү жана начар жактарын аныктап талдоо жана кемчиликтерин жоюу жолдорун белгилөө; - жаш мугалимди мектептеги иш-кагаздар (календардык план, сабактын планы, тарбиялык иш план, окуучулардын өздүк делолорун, окуу журналдарын толтуруу) менен иштөөгө үйрөтүү; - кесипке киришүүнү үйрөтүү (мугалимге тиешелүү талаптар, милдеттер, иш тартиби, коопсуздук



техникасы менен тааныштыруу); - жаш адиске байланышкан маселелерди чечүүгө катышуу; - түзүлгөн планга ылайык иш жүргүзүү, анын аткарылышы тууралуу МУБ жетекчисине өз убагында билдирип туруу;

5. Насаатчынын укуктары: Насаатчынын төмөнкүдөй укуктары бар: - сабактарды, класстан тышкаркы иштерди байкап, талдоо; - жаш адистен оозеки жана жазуу жүзүндөгү жүргүзгөн отчетторун талап кылуу; - мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын жана МБ башчысынын макулдугу менен жаш адисти окутуп үйрөтүүгө мектептин башка мугалимдерин да катыштыруу; - кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо; - жаш адис менен иштөөдөн баш тартуу; - насаатчылык жаатында кесиптик чеберчилигин жогорулатуу;

6. Жаш адистин насаатчылык мезгилиндеги милдеттери: - Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” жана “Мугалимдин статусу” тууралуу мыйзамдарын окуп, өзүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү бардык мыйзамдык актыларды билип, мектептин иш-аракетиндеги өзгөчөлүктөр жана жеке кызматтык милдеттерин таануусу зарыл. - насаатчы менен бирге иш планын толтуруусу керек; - дайыма өз билимин өркүндөтүүгө аракет кылышы зарыл; - насаатчыдан инновациялык усулдарды, жаңы иштин формаларын үйрөнө алат; - өзүнүн маданий жана жалпы билим деңгээлин жогорулатууга далалат кылуусу керек; - насаатчы тарабынан иштелип чыккан иш планга ылайык өзүнүн отчетторун тапшырып туруусу зарыл;

8. Жаш адистин укуктары: - насаатчыдан колдоо жана жардам алууга укуктуу; - өзүнүн иштерин жакшыртуу боюнча мектеп администрациясынын талкуусуна сунуштарын айта алат; - өзүнүн кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын сактоого укуктуу; - өзүнүн иши боюнча түшкөн арыз жана башка документтер менен таанышып, аларга түшүндүрмө бере алат; - өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатууга укуктуу; - башка тарап кесиптик этиканын эрежелерин бузган учурда өзүнүн кызыкчылыктарын коргоого укуктуу; - насаатчы менен иштөөдөн баш тарта алат;

8.1 Мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын милдеттери: - Жаш адисти мектептин жамаатына тааныштырып, ага насаатчы бекитилип берилгени тууралуу буйрук менен тааныштыруу; - жаш адис менен анын насаатчысына бирге иштөө үчүн бардык шартты түзүп берүү; - педагог менен насаатчы тарабынан өтүлүп жаткан сабактарга, класстан тышкаркы иштерге айрым учурда катышып туруу; - педагогдор менен иштөө жумушчу планын түзүүдө насаатчыларга усулдук жардам жана көмөк көрсөтүү; - мектептеги насаатчылыктын алгылыктуу жактарын белгилеп, жалпылап, жайылтуу;

8.2. Мектептеги усулдук бирикменин башчысынын милдеттери: - насаатчынын иш планын усулдук бирикменин отурумунда кароо; - педагогдор менен иштөөдө насаатчыга системалуу түрдө жардам берүү; - усулдук бирикменин отурумунда насаатчы менен педагогдун отчетторун кароо, алардын жыйынтыктарын окуу тарбия иштери боюча мектептин директорунун орун басарына жеткирип туруу.

9. Насаатчылардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган документтер төмөндөгүлөр: - насаатчылык тууралуу жобо; - насаатчыга мугалимдер бекитилип берилгени тууралуу мектеп директорунун буйругу; - насаатчы менен педагогдун биргелешкен иш планы; - насаатчы менен педагогдун аткарган ишинин отчету; - өз ара сабакка катышуунун, сабактарга жана класстан тышкаркы иштерге берилген өздүк анализ баракчалары; - насаатчылык маселелери каралган мектептеги усулдук бирикменин, педагогикалык кенештин отурумдарынын токтомдору;

9.1. Насаатчылык – бул педагогдун калыптануу жана өнүгүүсүндөгү көбүрөөк тажрыйбага ээ адистин жекече окутуу жана тарбиялоо формасы.

9.2. Насаатчылыкты ишке ашырууда тарбияланып жаткан педагогдун практикалык жөндөмдөрү жана көндүмдөрүнүн калыптанышына көбүрөөк көңүл бурулат.

9.3. Насаатчылык жамааттык түрдө (насаатчы+бир нече педагог) жана жекече болушу мүмкүн Тажрыйба жана билим берүүдөн тышкары насаатчылык мотивацияны жогорулатуу үчүн иш чойрөсүн түзүүнү жана факторлорду аныктоону көрсөтөт.

10. Насаатчылыкты уюштуруу:

1. Мектеп тарабынан насаатчылык жөнүндө жобо иштелип чыгат.

2. Насаатчылык талапкерликке усулдук бирикменин отурумунда көбүрөөк тажрыйбалуу педагогдордун арасынан сунушталат, директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары менен макулдашылат жана мектептин директорунун буйругу менен бекитилет.

3. Насаатчынын ишин мотивациялоо үчүн акысы айлык маяна фондудан төлөнөт.

4. Кесиптик өнүгүү боюнча жаш адистин иш планы түзүлөт. Насаатчылыктын эффективдүүлүгүнүн критерийлери түзүлөт.

5. Муктаждыкка жараша насаатчылардын кеңеши түзүлөт.



6. Администрация тарабынан насаатчылардын ишин көзөмөлдөө жүргүзүлөт. Сабактарга байкоо жүргүзүү аркылуу насаатчылык процессинин стадиялары биргелештикте пландоо үчүн жолугушуу.

10.1. Бул стадияда насаатчы жана тарбиялануучу адис сабактын планында аныкталган окутуу максатын талкуулашат. Насаатчы педагогдун өсүшүнө баа берүүгө колдоно турган байкоо куралы менен тааныштырат

10.2. Байкоо жүргүзүү жана маалымат чогултуу .

10.3. Насаатчы пландалган сабакка катышуу учурунда байкоо жүргүзөт жана маалымат чогултат. Алар анализ жүргүзү жана талкуулоо үчүн жолугушуудан мурда педагог өзүнүн сабагына өз алдынча баа берүү мүмкүнчүлүгү болушу үчүн насаатчы сабакты видеого жаздырып алса да болот.

10.4. Биргелешкен рефлексия / кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн жолугушуу.

10.5. Жолугушуу сабакка катышуу күнү болушу керек. Насаатчы жана педагог эмне жакшы болду, эмнени жакшыртуу керек, керектүү өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн эмнелерди колдонуу керектигин аныктоо үчүн маалыматты чогуу анализдешет.

10.6. Жаңы планды жана иш-аракетти түзүү .

10.7. Бул стадияда жаңы максаттар аныкталат жана жаңы стратегиялар талкууланат. Насаатчынын ишмердүүлүк цикли кайра башынан башталат, бирок эми башкача деңгээлде. Процедураны туура сактоо жана колдонууда бул процесс абдан эффективдүү болушу мүмкүн.

10.8. Бул үчүн маанилүү:

- Ишенимдүү мамиле түзүү
- Коллективди байкоо жүргүзүү процедуралары менен тааныштыруу
- Конфиденциалдуулукту (жашыруун) камсыз кылуу ( байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары насаатчыга жана байкоо жүргүзүлүп жаткан мугалимге гана маалым болушу керек)
- Мугалимдерди өзүлөрү сабактарын видеокамерага жазып алуу үчүн жана андан кийин өз алдынча окутуунун анализин жүргүзүү үчүн демилге берүү

10.9. Педагог менен биринчи жолугушууда насаатчы аны менен макулдашып алышы керек: -байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары педагогго официалдуу

баа коюга колдонулбайт -бардык жыйынтыктар конфеденциалдуу болот(жашыруун )болот;

10.10.Байкоо жүргүзүүдө насаатчы калска сабак башталарына 5 мүнөт убакыт калганда кирет. Насаатчы сабактын жүрүшүнө кийлигишпеши керек, бирок класста топтордун иштерине байкоо жүргүзүп басып жүрсө болот.

10.11.Мугалим насаатчыга көңүл бурбашы керек,аны менен сүйлөшпөшүп,бир нерсени түшүндүрбөшү керек. Эгерде мугалим насаатчыдан сабактын белгилүү гана бир бөлүгүн карап берүүнү суранса, анда бул талапты аткаруу керек. Насаатчы андан кийин сабактын жакшы гана үчурларынын тизмесин жазышы керек,андан кийин эмне туура эмес болду, ийгилик сиздиктин себебин аныктоого аракет кылуу жана аны жоюу ыкмалары тууралуу сунуш берүү керек. Байкоо жүргүзүүнүн эң жакшы ыкмасы –бул бөлмөдө насаатчы бар болуп сабактын жүрүшүн жазып алууга камера орнотулган учурда болот.Видео насаатчыга сөз менен эле айтып койбостон, өзүнө көрсөтүүгө,кайра текшерүүгө жана мугалимдин кайсы жактары жакшы же жаман болуп жаткандыгын билдирүүгө жардам болот.

10.12.Сабакка анализ жүргүзүү убагында маанилүү: – талкуулоо үчүн эч ким жолтоо болбогон жерди жана убакытты алдын ала аныктап алуу керек; – кайтарым байланышты түзүү үчүн сабакка анализ жүргүзүү формасын пайдалануу; – диалогдук сүйлөшүү форматын сактоо; – педагогдун мотивациясын өчүрүп албоо үчүн мактоо жана сынды айкалыштырып колдонуу; – мугалим сабакка байкоо жүргүзүлүп жаткан учурда толкунданып жатып кээбир жөнөкөй нерселерди үнүтүп калышы мүмкүн экендигин эске алуу, ошондуктан сабактын сапатына эмне таасир берди жана педагог эмнени өзгөртүшү керек экенине токтолуу керек; – үстөртөдөн болгон көйгөйлөргө өтө көңүл бурбоо ; – мугалимдин мүнөзүнө эмес,иш-аракетине кайтарым байланыш түзүү; – эгер айтылган сын айтуудана майнап чыкпаса , анда насаатчынын өзү педагогго сунуш бере турган нерсесин сабакта көрсөтүп берүүсү керек; – сунуштар аткарылгандыгын көзөмөлдөп туруу.

10.13.Педагогдун жетишкендиктерин билүү ыкмалары

10.14.Ар бир адамга, анын кызматынанан тышкары өзүнүн ишин жакшы аткарып жаткандагы тууралуу билгиси келет. Бир гана жолу болсо да жетишкендикти билүү жана демилгелөө кесиптик өнүгүүнү берет. Ал эми жаш мугалимдерге өзүнүн кесибинде калууга жардам берет. Бул багытта насаатчы эмне кыла алат?

1. Ар бир жолугушууда анын кайсы жактарынан жакшы жетишкендиктер болуп жаткандыгы тууралуу айтып берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле.



2. Жакшы аткарылган иши үчүн мактаңыз.
3. Ар дайым мектептин администрациясына жаш адистин ийгиликтери тууралуу маалымат берип туруңуз.
4. Педагогикалык УБ отурумдарында педагогдун жетишкендиктери тууралуу айтып туруңуз.
5. Мугалимге сизге бир нерсени үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз.
6. Аны менен кайсы бир маселелер тууралуу кеңешиңиз, анын оюн баалагандыгыңызды көрсөтүңуз.
7. Педагог жумуштан көңүлү ток кете алгыдай, жумушта көп убакыт кармалбаганга аракет жасанңыз.
8. Көрүнүктүү жерге силер бирге аткарган жакшы иштер тууралуу сүрөт же очерктерди илип коюңуз.



Бекиткен  
Мектептин директору:

А.К. Молдокулова

Жаш мугалим менен иштоо планы:

Айы	Иштин мазмуну	Жооптуу
Сентябрь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Таанышуу “Озу жонундо айтып беруу”</li> <li>2. Устаттарга жаш мугалимдерди бекитуу</li> <li>3. Окуу программаларынын мазмуну, окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик актылар менен тааныштыруу (устав, жобо ж.б)</li> <li>4. Класстык журналдарды туура толтуруу жана ага коюлган талаптар менен тааныштыруу</li> <li>5. Календарлык-тематикалык пландарды даярдоо</li> <li>6. Анкета алуу</li> </ol>	Завуч Организатор
Октябрь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мектептин саттары менен тааныштыруу</li> <li>2. Сабакка дапярдык коруу, кундолук планды жазуу боюнча кенеш</li> <li>3. Устаттын кенеш “Сабактын максаттарын туура коюу”</li> </ol>	Завуч Насаатчылар Организатор
Ноябрь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устаттын кенеш “Класс жетекчи катары ишти уюштуруу”</li> <li>2. Сабактын типтери, формалары, структуралары.</li> <li>3. Устаттын сабактарына катышуу.</li> </ol>	Завуч Насаатчылар Организатор
Декабрь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устаттын сабактарына катышуу</li> <li>2. Устаттардын кенеш. “Окутуунун жаны иновациялык ыкмалары”</li> </ol>	Завуч
Январь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жаны методикалык колдонмолор боюнча маалыматтар</li> <li>2. Отулгон материалдарды кайталоо, жаны тема менен байланыштыруу.</li> </ol>	Завуч Насаатчылар Организатор
Февраль	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устаттын сабактарга катышуусу , жекече ангемелешуу</li> <li>2. 2Жаны теманы окуп уйронуу болугун уюштуруу</li> </ol>	Завуч Насаатчылар
Март	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2Сабактын бышыктоо, жыйынтыктоо, уй тапшырманы беруу жонундо”</li> <li>2. Устаттын кенеш “Ата-энелер менен иштоо”</li> <li>3. Устаттын сабактарга катышуусу”</li> </ol>	Завуч Насаатчылар
Апрель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Окуучулардын билимин баалоо.</li> <li>2. Устаттын кенеш “Иш кагаздарын алып баруу”</li> <li>3. “Мунозу оор окуучулар менен иш алып баруусу”</li> </ol>	Завуч Насаатчылар Организатор
Май	<p>“Биз эмнелерди уйрондук” усулдук майрам. Ишти жыйынтыктоо, талдоо жана жаны окуу жылына карата иш план тузуу.</p>	Насаатчылар



Ө.Конурбаев атындагы Самансур орто мектеби  
Насаатчы жана жаш мугалим менен өткөн жыйналыштын  
№ 1 протоколу

12.09.2021-ж.

Чогулуштун төрайымы Туйгунова М.Н.

Катчысы Арынбаева Р.К.

Баары 18

Катышты 16

Күн тартибинде

1. Насаатчылык иштерди жүргүзүү тартиби
2. Насаатчылык иштерди жүргүзүү боюнча иш план
3. Жаш мугалимдин функционалдык милдеттери

Жыйналыштын жүрүшү:

Каралуучу 1-маселе боюнча мектеп башчысы Молдокулова А.К. сүйлөдү. "Насаатчылык жөнүндө жобо менен тааныштырып, насаатчылык иштерди жүргүзүү тартибине токтолду.

2-маселе боюнча 2021-2022-окуу жылында жаш адистерге :

1. Кулманбетова Наргиза Качкыновна
2. Садыков Кубанычбек Эсенгуловичке

Насаатчылар : 1. Арынбаева Рахима Кадыркуловна

2. Райымкулова Айзат Осмонбековна бекитилген.

Насаатчылар жаш адистер менен жүргүзгөн иш пландары тууралуу маалымат беришти.

3-маселе боюнча ОТИ завучу "Жаш мугалимдин функционалдык милдеттерине" токтолуу менен аларды убактты туура пайдаланып, жоопкерчиликтүү болууга чакырды.

Чечим:

1. Насаатчылардын иштерине жооп берүү мектеп администрациясына милдеттендирилсин.
2. Насаатчынын ишине системалык текшерүү жүргүзүү ОТИ завучуна милдеттендирилсин.
3. Насаатчылар тарабынан жаш адистердин функционалдык милдеттерин так аткаруусу, алардын иш алып баруусу толук көзөмөлдөнсүн.

Чечим добушка коюлду:

Макул - 16

Каршы – жок

Калыс-жок

Чечим бир добуштан кабыл алынды.

Жыйналыштын төраймы



Туйгунова М.Н.